

РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жөнүндө»

Мыйзамына ылайык

Купуялуулугуна кепилдик берилет

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

в соответствии с Законом Кыргызской Республики

«Об официальной статистике»

Конфиденциальность гарантируется

Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны бурмалап берүү купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга алып келет

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики

№ 1 - КБ - ФОРМАСЫ

ФОРМА № 1 - КБ

6032018

ГКУД

ЖЫЛДЫК, КВАРТАЛДЫК

ГODOBAY, KBAPTAЛHAY

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун
2023-ж. 20.06. № 7- токтому менен бекитилген

Утверждена Постановлением Нацстаткома
Кыргызской Республики от 20.06. 2023г. №7

КОММЕРЦИЯЛЫК БАНКТАРДЫН ФИНАНСЫ-
ЭКОНОМИКАЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ
ЖӨНҮНДӨ

ОТЧЕТ

О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

за 20__-ж. (г.) _____ үчүн

Коммерциялык банктар жылдыкты 20- февралдан кечиктирбей, кварталдыкты отчеттук кварталдын 20-күнүнөн кечиктирбей КР Улутстаткомунун ИМБине
ТАПШЫРЫШАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

Коммерческие банки годовую - не позднее 20 февраля, квартальную - не позднее 20 числа после отчетного квартала в ЦИД Нацстаткома Кыргызской Республики

Ишкана, уюмдун аталышы
Наименование предприятия, организации

ОКПО

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)
Территория (область, район, город, нас. пункт)

СОАТЕ (статистикалык орган тарабынан толтурулат)
(заполняется статистическим органом)

Дареги (почта индекси, көчөсү, үй №)
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

Телефон

E-mail (электрондук почта электронная почта)

Экономикалык ишмердиктин иш жүзүндөгү түрү (негизги)
Фактический вид экономической деятельности (основной)

ГКЭД

«__» _____ 20__-ж. (г.)

аткаруучунун аты-жөнү, телефон №
фамилия и № телефона исполнителя

Жетекчи

Руководитель _____ фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)

колу (подпись)

Башкы бухгалтер

Главный бухгалтер _____ аты-жөнү - фамилия

Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары:

Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:

Телефон: 62-60-83, факс: 66-01-38, e-mail: stat1@stat.kg, Веб-сайт Нацстаткома: www.stat.gov.kg

1-БӨЛҮМ: Банк уюмдардын түйүнү. Депозиттер.

РАЗДЕЛ 1. Сеть банковских организаций. Депозиты.

(миң сом)

(тыс. сомов)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы Наименование показателей	Саптын коду Код строки	Бардыгы Всего	анын ичинде аймактар боюнча: в том числе по территории:								
			Бишкек ш. г. Бишкек	Ысык-Көл облусу Иссык-Кульская область	Жалал-Абад облусу Джалал-Абадская область	Нарын облусу Нарынская область	Ош облусу Ошская область	Талас облусу Таласская область	Чүй облусу Чуйская область	Баткен облусу Баткенская область	Ош ш. г. Ош
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Банктын филиалдарынын саны, бирдик Число филиалов банка, единиц	101										
Банктын кардарларынын эсептеринин саны, бирдик Количество счетов клиентов банка, единиц	103										
Жеке адамдардын депозиттик эсептеринин саны, бирдик Количество депозитных счетов физических лиц, единиц	104										
анын ичинен: чет өлкөлүк валютадагы депозиттер (104 - саптан) из них: депозитов в иностранной валюте (из стр. 104)	105										
анын ичинде: пайыздык депозиттер (104 - саптан) из них: процентных депозитов (из стр. 104)	106										
Жылдын башынан бери жеке адамдардын депозитке тартылган (келүү агымы+, кетүү агымы (-)) каражаттары Привлечено средств (прилив+, отток-) физических лиц в депозиты с начала года	107										
анын ичинен: чет өлкөлүк валютадагы депозиттер (107 - саптан) из них: депозиты в иностранной валюте (из стр. 107)	108										
анын ичинен: пайыздык депозиттер (107 - саптан) из них: процентные депозиты (из стр. 107)	109										

Көрсөткүчтөрдүн аталышы Наименование показателей	Саптын коду Код строки	Бардыгы Всего	анын ичинде аймактар боюнча: в том числе по территории:								
			Бишкек ш. г. Бишкек	Ысык-Көл облусу Иссык-Кульская область	Жалал-Абад облусу Джалал-Абадская область	Нарын облусу Нарынская область	Ош облусу Ошская область	Талас облусу Таласская область	Чүй облусу Чуйская область	Баткен облусу Баткенская область	Ош ш. г. Ош
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жеке адамдардын депозиттеринин калдыгы Остаток депозитов физических лиц отчеттук жылдын башына карата на начало отчетного года	110										
отчеттук мезгилдин аягына карата (107-сап + 110-сап) на конец отчетного периода (стр. 107 + стр. 110)	111										
анын ичинен: чет өлкөлүк валютадагы депозиттер (111 - саптан) из них: по депозитам в иностранной валюте (из стр. 111)	112										
анын ичинен: пайыздык депозиттер (111 - саптан) из них: процентные депозиты (из стр. 111)	113										
Отчеттук мезгил ичиндеги жумушчулардын (кошумча иши барларды кошпогондо) орточо тизмелик саны - бардыгы, <i>адам</i> Списочная численность работников (без совместителей) в среднем за отчетный период - всего, <i>человек</i>	114										
анын ичинен аялдар из нее женщины	115										
Эл аралык которуулар аркылуу тушкон жеке жактардын акча каражаттары (<i>миң сом</i>) Поступило денежных средств физических лиц по международным переводам (<i>тыс. сомов</i>)	116										
Эл аралык которуулар аркылуу кеткен жеке жактардын акча каражаттары (<i>миң сом</i>) Отток денежных средств физических лиц по международным переводам (<i>тыс. сомов</i>)	117										

2-БӨЛҮМ: Банктардын кредиттери (миң сом)

РАЗДЕЛ 2: Кредиты банков (тыс. сомов)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Саптын коду Код строки	Отчеттук мезгилде Отчетный период	Наименование показателей
А	Б	1	А
Экономиканын субъектилеринин отчеттук жылдын башына карата кредиттери (201-сап + 202-сап)	200		Кредиты субъектам экономики на начало отчетного года (стр. 201 + стр. 202)
анын ичинде:			в том числе:
азыркы учурдагы (мөөнөтү өтө элек)	201		текущих (непросроченных)
мөөнөтү өткөн	202		просроченных
Экономиканын субъектилерине берилген кредиттер (жылдын башынан бери)	203		Выдано кредитов субъектам экономики (с начала года)
Төлөө мөөнөтүнө ылайык кайтарылып бериле турган кредиттердин суммасы (жылдын башынан бери)	204		Причитающаяся сумма возврата кредитов согласно срокам погашения (с начала года)
Экономиканын субъектилерин тарабынан төлөнгөн кредиттер (жылдын башынан бери)	205		Погашено кредитов субъектами экономики (с начала года)
ПЧЖК (потенциалдуу чыгымдарды жабуу камы) эсебинен чыгышталган кредиттер	206		Списано кредитов за счет РППУ (резерва на покрытие потенциальных убытков)
Көрсөтүлгөн мөөнөттө төлөнгөнү (205 - саптан)	207		Погашено в соответствии с установленными сроками (из стр. 205)
Кредиттин наркынын өзгөрүшү: азайышы(-), көбөйүшү (+)	208		Изменение стоимости кредита: уменьшение (-), увеличение (+)
Экономиканын субъектилеринин отчеттук мезгилдин аягына карата кредиттер (200-сап+ 203-сап - 205-сап - 206-сап +208-сап)	210		Кредиты субъектам экономики на конец отчетного периода (стр.200 + 203 - 205 - 206 + 208)
анын ичинде:			в том числе:
азыркы учурдагы (мөөнөтү өтө элек)	211		текущих (непросроченных)
мөөнөтү өткөн	212		просроченных
212 - саптан: кыска мөөнөттүү	213		из стр. 212: краткосрочные
орто мөөнөттүү	214		среднесрочные
узак мөөнөттүү	215		долгосрочные
210 - саптан:			Из строки 210:
улуттук валютадагы кредиттер	216		кредиты в национальной валюте
чет өлкөлүк валютадагы кредиттер	217		кредиты в иностранной валюте

МААЛЫМДОО (бирдик)

СПРАВОЧНО (единиц)

Берилген кредиттердин саны - бардыгы	218		Число выданных кредитов - всего
анын ичинен:			из них:
бизнес максаттары учун жеке адамдарга	219		физическим лицам для целей бизнеса
анын ичинен: аялдарга	2190		из них: женщинам

2.1-БӨЛҮМ: Кредит берүү мөөнөтү боюнча банктардын кредиттери (миң сом)

РАЗДЕЛ 2.1: Кредиты банков по срокам кредитования (тыс. сомов)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Саптар-дын коду Код строки	Бардыгы 2, 3, 4 графалар-дын суммасы Всего сумма граф 2, 3, 4	анын ичинде: в том числе:			Наименование показателей
			кыска мөөнөттүү 1 жылга чейин кратко-срочные до 1 года	орто мөөнөттүү 1 ден 3 жылга чейин средне-срочные от 1 до 3 лет	узак мөөнөттүү 3 жылдан көп долгосрочные свыше 3 лет	
А	Б	1	2	3	4	А
Отчеттук мезгил аягындагы кредиттер (225, 230, 240, 250, 260 - саптарынын суммасы)	220					Кредиты на конец отчетного периода - всего (сумма строк 225, 230, 240, 250, 260)
анын ичинде: Овердрафт кредиттери	225					в том числе: Кредиты-овердрафт
Коммерциялык эмес уюмдарга кредиттер - бардыгы	230					Кредиты некоммерческим организациям - всего
Курулушка жана ипотекалыктан башка	231					Кроме ипотечных и на строительство
Ипотекалык	232					Ипотечные
Курулушка	233					На строительство
Коммерциялык уюмдарга кредиттер - бардыгы	240					Кредиты коммерческим организациям - всего
Курулушка жана ипотекалыктан башка	241					Кроме ипотечных и на строительство
Ипотекалык	242					Ипотечные
Курулушка	243					На строительство
Жеке адамдарга кредиттер	250					Кредиты физическим лицам
Бизнестин максаттары учун	251					Для целей бизнеса
анын ичинен: аялдарга	2511		X	X	X	из них: женщинам
Керектөө	252					Потребительские
Ипотекалык	253					Ипотечные
Курулушка	254					На строительство
Башка кредиттер	255					Другие кредиты
Финансылык ижарага кредиттер	260					Кредиты на финансовую аренду

аткаруучунун аты-жөнү жана телефон №
фамилия и № телефона исполнителя

2.2-БӨЛҮМ: Аймактар боюнча экономиканын субъектилерине болгон кредиттер (миң сом)

РАЗДЕЛ 2.2: Кредиты субъектам экономики по территории (тыс. сомов)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Саптын коду	Бардыгы Всего	анын ичинде аймактар боюнча:					в том числе по территории:				Наименование показателей
	Код строки		Бишкек ш. г. Бишкек	Ысык-Көл облусу Иссык-Кульская область	Жалал-Абад облусу Джалал-Абадская область	Нарын облусу Нарынская область	Ош облусу Ошская область	Талас облусу Таласская область	Чүй облусу Чуйская область	Баткен облусу Баткенская область	Ош ш. г. Ош	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	А
Отчеттук мезгилдин аягына карата кредиттер - бардыгы	270											Кредиты на конец отчетного периода - всего
анын ичинде: коммерциялык эмес уюмдарга кредиттер	271											в том числе: кредиты некоммерческим организациям
коммерциялык уюмдарга кредиттер	272											кредиты коммерческим организациям
жеке адамдарга кредиттер	273											кредиты физическим лицам
финансылык ижарага (лизинг) кредиттер	274											кредиты на финансовую аренду (лизинг)
овердрафт кредиттери	275											кредиты-овердрафт

2.3-БӨЛҮМ: Максаттары боюнча экономиканын субъектилерине болгон кредиттери (миң сом)

РАЗДЕЛ 2.3: Кредиты субъектам экономики по видам деятельности и целям (тыс. сомов)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Саптын коду Код строки	Отчеттук мезгилде берилгени - бардыгы Выдано за отчетный период - всего	анын ичинде в том числе :			Отчеттук мезгилдин аягына карата ссуданын калдыгы - бардыгы Остатки ссуд на конец отчетного периода - всего	анын ичинде в том числе :			Наименование показателей
			кыска мөөнөттүү 1 жылга чейин кратко-срочные до 1 года	орто мөөнөттүү 1 ден 3 жылга чейин средне-срочные от 1 до 3 лет	узак мөөнөттүү 3 жылдан көп долго-срочные свыше 3 лет		кыска мөөнөттүү 1 жылга чейин кратко-срочные до 1 года	орто мөөнөттүү 1 ден 3 жылга чейин средне-срочные от 1 до 3 лет	узак мөөнөттүү 3 жылдан көп долго-срочные свыше 3 лет	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	А
Бардыгы (281 ден 298 чейин саптардын суммасы)	280									Всего (сумма строк с 281 по 298)
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук	281									Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство
Пайдалуу кендерди казуу	282									Добыча полезных ископаемых
Иштетүү өндүрүшү	283									Обрабатывающие производства
Электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)	284									Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу	285									Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья
Курулуш	286									Строительство
Дүң жана чекене соода, автоунааларды жана мотоциклдерди ондоо	287									Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо	288									Транспортная деятельность и хранение грузов
Мейманканалар жана ресторандар	289									Деятельность гостиниц и ресторанов
Маалымат	290									Информация
Байланыш	291									Связь
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу	292									Финансовое посредничество и страхование
Кыймылсыз мүлк операциялары	293									Операции с недвижимым имуществом
Билим берүү	294									Образование
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө	295									Здравоохранение и социальное обслуживание населения
Ипотека	296									Ипотека
Керектөө кредиттери	297									Потребительские кредиты
Башкалар	298									Прочие

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Саптын коду Код строки	Жылдын башынан отчеттук мезгилде За отчетный период с начала года	Наименование показателей
А	Б	1	А
Кирешелер (320 жана 390 саптардын суммасы)	310		Доходы (сумма строк 320 и 390)
анын ичинде:			в том числе:
Пайыздык кирешелер (330, 340 - 380 саптардын суммасы)	320		Процентные доходы (сумма строк 330, с 340 по 380)
Карыз баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер	330		Процентный доход по долговым ценным бумагам
анын ичинен:			из них:
мамлекеттик баалуу кагаздары боюнча	331		по государственным ценным бумагам
Кыргыз Республикасынын коммерциялык уюмдарынын баалуу кагаздары боюнча	332		по ценным бумагам коммерческих организаций Кыргызской Республики
Банк жана башка финансы-кредиттик уюмдардын депозиттери боюнча	340		По депозитам в банках и других финансово-кредитных организациях
Чыгарылган финансылык инструменттердин (сальдо) операцияларынан түшкөн кирешелер	350		Доходы от операций с производными финансовыми инструментами (сальдо)
Кайра баалоодон сатылбаган киреше (чыгаша)	360		Нереализованный доход (убыток) от переоценки
РЕПО келишиминин операциялары боюнча	370		По операциям РЕПО-соглашения
Кредиттер боюнча пайыздык кирешелер (381 ден 388 чейин саптардын суммасы)	380		Процентный доход по кредитам (сумма строк с 381 по 388)
банк жана башка финансы-кредиттик уюмдарга	381		банкам и другим финансово-кредитным организациям
банк аралык жайгаштыруулар боюнча	382		по межбанковским размещениям
коммерциялык эмес уюмдарга	383		некоммерческим организациям
коммерциялык уюмдарга	384		коммерческим организациям
жеке адамдарга	385		физическим лицам
финансылык ижарага (лизинг) кредит боюнча	386		по кредитам на финансовую аренду (лизинг)
овердрафт кредиттери боюнча	387		по кредитам-овердрафт
башка пайыздык киреше	388		прочий процентный доход
Пайыздык эмес кирешелер (391 - 393, 395, 396 саптарынын суммасы)	390		Непроцентные доходы (сумма строк с 391 - 393, 395, 396)
Комиссиондук кирешелер	391		Комиссионные доходы
Кымбат металлдардын операцияларынан түшкөн кирешелер (сальдосу)	392		Доходы от операций с драгоценными металлами (сальдо)
Соода операциялары жана инвестициялардан түшкөн кирешелер (сальдосу)	393		Доходы от инвестиций и торговых операций (сальдо)
анын ичинен: баалуу кагаздардын операцияларынан алынган кирешелер	394		из них: доходы, полученные по операциям с ценными бумагами
Чет өлкөлүк валюталардын операцияларынан түшкөн кирешелер (сальдосу)	395		Доходы от операций с иностранной валютой (сальдо)
Башка кирешелер	396		Прочие доходы
анын ичинен:			из них:
алынган айыптар, туумдар, үстөк айыптар	397		штрафы, пени, неустойки полученные

4-БӨЛҮМ: Чыгымдар (миң сом)
РАЗДЕЛ 4: Расходы (тыс. сомов)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Сап-тын коду Код строки	Жылдын башынан отчеттук мезгилде За отчетный период с начала года	Наименование показателей
А	Б	1	А
ЧЫГЫМДАР (410 жана 420 саптардын суммасы)	400		РАСХОДЫ (сумма строк 410 и 420)
ПАЙЫЗДЫК ЧЫГЫМДАР (411 ден 417 чейин саптардын суммасы)	410		ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ (сумма строк с 411 по 417)
Депозиттер боюнча	411		По депозитам
Банк жана башка финансы-кредиттик уюмдардын депозиттери боюнча	412		По депозитам банков и других финансово-кредитных организаций
Банк аралык жайгаштыруулар боюнча	413		По межбанковским размещениям
Башка финансы-кредиттик уюмдардын кредиттери боюнча	414		По кредитам других финансово-кредитных организаций
Тескери РЕПО келишими боюнча операциялар	415		По операциям по обратному РЕПО-соглашению
Узак мөөнөттүү карыздар боюнча	416		По долгосрочному долгу
Башка пайыздык чыгымдар	417		Прочие процентные расходы
ОПЕРАЦИЯЛЫК ЧЫГЫМДАР (430, 440, 450, 455, 460, 480, 485, 490 саптардын суммасы)	420		ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (сумма строк 430, 440, 450, 455, 460, 480, 485, 490)
Персоналдарга чыгымдар (431 ден 437 чейин саптардын суммасы)	430		Расходы на персонал (сумма строк с 431 по 437)
Эмгек акы	431		Заработная плата
Сыйлыктар	432		Премии
Башка компенсациялар	433		Прочие компенсации
Саламаттыкты сактоо боюнча тейлөөлөр	434		Услуги по здравоохранению
Социалдык фондго чегерүүлөр	435		Отчисления в Социальный фонд
Банктын кеңешинин мүчөөлөрүнө гонорарлар	436		Гонорары членам Совета банка
Кадрларды даярдоо	437		Подготовка кадров
Комиссиондук чыгымдар	440		Комиссионные расходы
Негизги каражаттардын амортизациясы	450		Амортизация основных средств
Материалдык эмес активдердин амортизациясы	455		Амортизация нематериальных активов
Административдик чыгымдар (461 ден 478 чейин саптардын суммасы)	460		Административные расходы (сумма строк с 461 по 478)
Канцелярдык товарлар жана кеңсе буюмдар	461		Канцелярские товары и офисные принадлежности
Негизги каражаттарды ижарага алуу чыгымдары	462		Расходы на аренду основных средств
Негизги каражаттарды тейлөө жана күтүү чыгымдары	463		Расходы на обслуживание и содержание основных средств
Коммуналдык тейлөөлөр	464		Коммунальные услуги
Күндөлүк ондоо чыгымдары	465		Расходы на текущий ремонт
Кайтаруу жана сигнализацияга чыгымдар	466		Расходы на охрану и сигнализацию
Байланыш тейлөөлөрү	467		Услуги связи
Иш сапарга кеткен чыгымдар	468		Командировочные расходы
өкүлчүлүк чыгымдары	469		Представительские расходы

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Сап- тын коду Код строки	Жылдын башынан отчеттук мезгилде За отчетный период с начала года	Наименование показателей
А	Б	1	А
Камсыздоого чыгымдар	470		Расходы на страхование
Нотариалдык жана юридикалык тейлөөлөр	471		Нотариальные и юридические услуги
Компьютердик маалыматтарды иштетүү боюнча чыгымдар	472		Расходы по обработке компьютерных данных
Аудит жана кеп-кеңеш берүү тейлөөлөрү боюнча чыгымдар	473		Расходы по аудиту и консультационные услуги
Маркетинг жана жарнама чыгымдары	474		Расходы на рекламу и маркетинг
Жазылуулар жана басылмалар чыгымдары	475		Расходы на публикации и подписку
Кайрымдуулук	476		Благотворительность
Инкассация чыгымдары	477		Расходы на инкассацию
Башка административдик чыгымдар	478		Прочие административные расходы
Кредиттер жана классификациялык активдер боюнча чыгымдар	480		Расходы по кредитам и классифицированным активам
анын ичинде: резервдерге жана потенциалдуу жоготууларды жана чыгымдарды жабууга	481		в том числе: на резерв и на покрытие потенциальных потерь и убытков
Башка операциялык чыгымдар (486 жана 487 саптардын суммасы)	485		Прочие операционные расходы (сумма строк 486 и 487)
Кассадагы жетпей калган жана ашкан каражат	486		Недостача и излишки в кассе
Башка операциялык чыгымдар	487		Прочие операционные расходы
анын ичинен: төлөнгөн айыптар, туумдар, үстөк айыптар	488		из них: штрафы, пени, неустойки уплаченные
Салыктар, пайдага жана менчикке салыктан башка	490		Налоги, кроме налогов на прибыль и собственность
Пайда салыгын жана каралбаган кирешелер менен чыгашаларды алганга чейинки пайда (чыгым (-) (310 саптан - 400 сап алынсын)	491		Прибыль (убытки (-) до вычета налога на прибыль и непредвиденных доходов и расходов (строка 310 минус строка 400)
Күтүлбөгөн кирешелер менен чыгашалар (-)	492		Непредвиденные доходы и расходы (-)
Кирешелердин чыгашалардан (+) же чыгашалардын кирешелерден (-) ашышы (491-сап + 492-сап)	495		Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) (стр. 491 + стр. 492)

5-БӨЛҮМ: МАТЕРИАЛДЫК АКТИВДЕР (НЕГИЗГИ КАРАЖАТТАР)

Негизги каражаттарды эсепке алууну жүргүзүү ыкмасы (тийиштүү код тегеректелсин):

иш жүзүндөгү чыгымдар боюнча - 01

кайра бааланган наркы боюнча - 02

(миң сом)

РАЗДЕЛ 5: МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА)

Метод ведения учета основных средств (подходящий код округлить):

по фактическим затратам - 01

по переоцененной стоимости - 02

(тыс. сомов)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Сап-тын коду	Алгачкы наркы боюнча жылдын башына карата болгон негизги каражаттар	Отчеттук жылда түшкөнү		Негизги каражаттарды кайра балоодогу наркынын өзгөрүшү (төмөндөшү (-))	Отчеттук жылда чыкканы		Алгачкы наркы боюнча жылдын аягына карата болгон негизги каражаттар	Топтолгон амортизация		Наименование показателей
	Код строки		Поступило в отчетном году	Бардыгы		Выбыло в отчетном году	Бардыгы		Накопленная амортизация	Накопленная амортизация	
		Наличие основных средств по первоначальной стоимости на начало года	Всего	анын ичинде жаңы негизги каражаттын ишке киргизилиши в том числе введено в действие новых основных средств	Изменение стоимости основных средств за счет переоценки (уменьшение (-))	Всего	анын ичинде жоюулган (чыгарылган) негизги каражаттар в том числе ликвидировано (списано) основных средств	Наличие основных средств по первоначальной стоимости на конец года (гр.1+гр.2+гр.4-гр.5)	жылдын башына карата на начало года	жылдын аягына карата на конец года	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А
Бардык - Негизги каражаттар (510, 511, 512, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 524 - саптарынын суммасы)	500										Основные средства - всего (сумма строк 510, 511, 512, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 524)
анын ичинде: жер	510								X	X	в том числе: земля
бүтпөгөн курулуш	511								X	X	незавершенное строительство
имараттар	512										здания
анын ичинен: турак жай	513										из них: жилые
курулмалар	514										сооружения
машиналар жана жабдуулар	515										машины и оборудование
анын ичинен: компьютерлер	516										из них: компьютеры
кеңсе жабдуулар	517										офисное оборудование
эмерек жана буюмдар	518										мебель и принадлежности
транспорттук каражаттар	519										транспортные средства
биологиялык активдер	520										биологические активы
анын ичинен: жумушчу мал	521								X	X	из них: рабочий скот
өндүрүмдүү мал	522								X	X	продуктивный скот
көп жылдык өсүмдүктөр	523								X	X	многолетние насаждения
материалдык активдердин башка түрлөрү	524										прочие виды материальных активов

5.1-БӨЛҮМ: МАТЕРИАЛДЫК ЭМЕС АКТИВДЕР

Материалдык эмес активтерди эсепке алууну жүргүзүү ыкмасы (тийиштүү код тегеректелсин):

иш жүзүндөгү чыгымдар боюнча - 01

кайра бааланган наркы боюнча - 02

(миң сом)

РАЗДЕЛ 5.1: НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Метод ведения учета нематериальных активов (подходящий код округлить):

по фактическим затратам - 01

по переоцененной стоимости - 02

(тыс. сомов)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Саптын коду	Кайра баалоону эсепке алуу менен алгачкы наркы Первоначальная стоимость с учетом переоценки					Топтолгон амортизация Накопленная амортизация		Наименование показателей
	Код строки	жылдын башына карата на начало года	отчеттук жылда түшкөнү поступило в отчетном году	кайра балоодогу наркынын өзгөрүшү (төмөндөшү (-)) изменение стоимости за счет переоценки (уменьшение (-))	отчеттук жылда чыкканы выбыло в отчетном году	жылдын аягына на конец года (гр.1+гр.2 +гр.3-гр.4)	жылдын башына карата на начало года	жылдын аягына карата на конец года	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	А
Материалдык эмес активдер (551 ден 556 чейин сап. суммасы)	550								Нематериальные активы (сумма строк с 551 по 556)
анын ичинде: жер астындагы кендерди чалгындоо жана пайдалуу кендердин запастарын баалоо (капиталдаштырылган)	551								в том числе: разведка недр и оценка запасов полезных ископаемых (капитализированные)
илимий-изилдөө ишмердиктин продуктулары	552								продукты научно-исследовательской деятельности
компьютердик программалык камсыздоо жана маалыматтардын базасы	553								компьютерное программное обеспечение и базы данных
көбөйтүү үчүн сатылып алынган адабият чыгармаларынын жана көркөм чыгармаларынын түп нускалары	554								оригиналы литературных и художественных произведений, приобретаемые для тиражирования
автордук укук, патенттер, лицензиялар, соода маркалар, гудвиллдер, франшиза	555								авторские права, патенты, лицензии, торговые марки, гудвиллы, франшиза
башкалар	556								прочие

6-БӨЛҮМ: Активдер, милдеттенмелер жана капитал (миң сом)

РАЗДЕЛ 6: Активы, обязательства и капитал (тыс. сомов)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Сап-тын коду Код строки	Жылдын башына карата На начало года	Жылдын аягына карата На конец года	Наименование показателей
А	Б	1	2	А
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
Акча түрүндөгү каражаттар	600			Наличные денежные средства
Корреспонденттик эсептер	601			Корреспондентские счета
Баалуу металлдар	602			Драгоценные металлы
Төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар	603			Долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Соодалык карыздык жана үлүштүк баалуу кагаздар	604			Торговые долговые и долевые ценные бумаги
Сатууга боло турган карыздык жана үлүштүк баалуу кагаздар	605			Годные для продажи долговые и долевые ценные бумаги
Банктардагы жана башка финансы-кредиттик уюмдардагы депозиттер	606			Депозиты в банках и других финансово-кредитных организациях
Банктарга жана башка финансы-кредиттик уюмдарга кредиттер менен финансы ижарасы	607			Кредиты и финансовая аренда банкам и другим финансово-кредитным организациям
РЕПО - келишими боюнча операциялар	608			Операции по РЕПО - соглашению
Кардарларга кредиттер жана финансылык ижара	609			Кредиты и финансовая аренда клиентам
Кредиттер менен финансылык ижара боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган атайын резервдер	610			Специальные резервы на покрытие потенциальных потерь и убытков по кредитам и финансовой аренде
Банктын негизги каражаттары	611			Основные средства банка
Материалдык эмес активдер	612			Нематериальные активы
Банктын башка менчиги	613			Прочая собственность банка
Инвестициялар жана финансылык катышуу	614			Инвестиции и финансовое участие
Алууга эсептелинген пайыздар	615			Начисленные проценты к получению
Башка активдер	616			Прочие активы
Комиссиондук кирешелер	617			Комиссионные доходы
АКТИВДЕР- бардыгы (600 - 609, 611- 617- саптардын суммасынан 610 алынсын)	620			АКТИВЫ - всего (сумма строк с 600 по 609, с 611 по 617 минус 610)
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кардарлардын талабына чейинки эсептик (кезектеги) счеттор жана депозиттер (701 ден 705 чейин саптардын суммасы)	700			Расчетные (текущие) счета и депозиты до востребования клиентов (сумма строк с 701 по 705)
анын ичинде:				в том числе:
коммерциялык резидент-уюмдарга	701			коммерческих организаций-резидентов
коммерциялык эмес резидент-уюмдарга	702			некоммерческих организаций- резидентов
жекече резидент-ишкерлерге	703			индивидуальных предпринимателей-резидентов
ишенимдүү башкаруучуларга	704			доверительных управляющих-резидентов
башка эсептер жана депозиттер	705			прочие счета и депозиты
Корреспонденттик эсептер	710			Корреспондентские счета
Жеке адамдардын депозиттери	711			Депозиты физических лиц
Кардарлардын тез берилүүчү депозиттери (721 ден 724 чейин саптардын суммасы)	720			Срочные депозиты клиентов (сумма строк с 721 по 724)
анын ичинде:				в том числе:
коммерциялык резидент-уюмдардын	721			коммерческих организаций-резидентов
коммерциялык эмес резидент-уюмдардын	722			некоммерческих организаций- резидентов
жекече резидент-ишкерлердин	723			индивидуальных предпринимателей-резидентов
резидент эместердин депозиттери	724			депозиты нерезидентов

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Сап-тын коду Код строки	Жылдын башына карата На начало года	Жылдын аягына карата На конец года	Наименование показателей
А	Б	1	2	А
Банктар жана башка финансы-кредиттик уюмдарынын кредиттери	730			Кредиты от банков и других финансово-кредитных учреждений
Банктар жана башка финансы-кредиттик уюмдарынын депозиттери	731			Депозиты банков и других финансово-кредитных учреждений
Тескери РЕПО-келишими боюнча операциялар	732			Операции по обратному РЕПО-соглашению
КРУБ алынган кредиттер	733			Кредиты, полученные от НБКР
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана кредиттери	734			Счета и кредиты Кабинета Министров Кыргызской Республики и местных органов власти
Башка милдеттенмелер жана кредиттер	735			Другие обязательства и кредиты
Төлөөгө эсептелинген пайыздар	736			Начисленные проценты к выплате
Комиссиондук чыгымдар	737			Комиссионные расходы
Комиссиянын төлөөлөрүнө карата кошуп эсептелген милдеттенмелер	738			Начисленные обязательства по комиссии к уплате
Башка милдеттенмелер	739			Прочие обязательства
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР- бардыгы (700, 710, 711, 720, 730 - 739 сап. суммасы)	750			ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - всего (сумма строк 700, 710, 711, 720, с 730 по 739)
КАПИТАЛ				КАПИТАЛ
Уставдык капитал	755			Уставной капитал
анын ичинде: Жөнөкөй акциялар	760			в том числе: Простые акции
Артыкчылыктуу акциялар	761			Привилегированные акции
Номиналдан ашык салынган капитал	762			Капитал, внесенный сверх номинала
Акционерлер тарабынан кошумча салынган капитал	763			Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими лицами
Банктын болочок керектоолору учун резервдер	764			Резервы для будущих потребностей банка
Негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча резервдер	765			Резервы по переоценке основных средств
Консолидациялоо учурунда чет олко валюталарын кайра эсептоо боюнча резервдер	766			Резерв по пересчету иностранной валюты при консолидации
Баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча резерв	767			Резерв по переоценке ценных бумаг
Кредиттер менен финансылык ижара боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган атайын резервдер	768			Общие резервы на покрытие потенциальных потерь и убытков по кредитам и финансовой аренде
Башка резервдер	769			Другие резервы
Бөлүштүрүлбөгөн пайда, чыгым (-)	770			Нераспределенная прибыль, убыток (-)
КАПИТАЛ - БАРДЫГЫ (755, 762 - 770 саптардын суммасы)	780			КАПИТАЛ - ВСЕГО (сумма строк 755, с 762 по 770)
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ - БАРДЫГЫ (750 жана 780 саптардын суммасы)	790			ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ - ВСЕГО (сумма строк 750 и 780)
МААЛЫМДОО:				СПРАВОЧНО:
755 саптан: Мамлекеттик	800			из стр. 755: Государственный
Менчик	801			Частный
анын ичинен чет өлкөлүк	802			из него иностранный

“Коммерциялык банктын финансы-экономикалык ишмердүүлүгү жөнүндө отчету”

1. Отчет коммерциялык банктар тарабынан отчеттук бланктын даректик бөлүмүндө көрсөтүлгөн мөөнөттө түзүлүп жана дареги боюнча жөнөтүлөт.

2. Форманын 1, 2, 3, 4 бөлүмдөрү биринчи кварталдык, I жарым жылдык, тогуз айлык, жылдык болуп өскүүчү жыйынтык менен толтурулат. 5, 6- бөлүмдөр бухгалтердик эсептин маалыматтарына ылайык жылдык жыйынтыкка гана толтурулат. Статистикалык отчеттун формасында каралган көрсөткүчтөрдүн баардыгы толтурулат. Эгерде тигил же бул статьялар (строка, графа) көрсөткүчтөрдүн жоктугуна байланыштуу толтурулбай калса, бул статьялар (строка, графа) сызылып коюлат.

Өлчөө бирдиги - миң сом, үтүрдөн кийин бир белги менен.

3. Форманын башкы бөлүмүндө отчет берген субъект уюштуруу документтеринде көрсөтүлгөндөй банктын аты-жөнүн, өзүнүн юридикалык дарегин почталык индекси менен, республикалык ЕГРСЕ регистринин курамында ишканалар менен уюмдардын жалпы республикалык классификатору (ОКПО) боюнча банктын кодун толук көрсөтүшү керек.

1. Банк уюмдардын түйүнү. Депозиттер

101 сап боюнча “Банктын филиалдарынын саны” банктын республиканын аймактары боюнча филиалдарынын саны көрсөтүлөт.

103 сап боюнча “Банктын кардарларынын эсептеринин саны - бардыгы” банк тарабынан тейленген юридикалык жана жеке жактардын эсептеринин жалпы саны көрсөтүлөт.

104 “Жеке жактардын депозиттик эсептеринин саны” сабында жеке жактардын депозиттик эсептеринин саны сом эквивалентинде отчеттук күнгө карата КРУБнын эсептөө курсу боюнча (пайыздык жана пайыздык эмес, улуттук жана чет өлкөлүк валютада) көрсөтүлөт.

107 сап боюнча “Тартылган каражаттар” жыл башынан бери өйдөлөгөн жыйынтык боюнча жеке жактардын салымдары жана берилген каражаттарынын айырмасы көрсөтүлөт.

110 саптын “Жеке жактардын депозиттеринин отчеттук жыл башындагы калдыгы” 1- кварталдын, 1-жарым жылдын, тогуз айдын жана отчеттук жылдын отчетторундагы маалыматтарга дал келиши керек.

111 сап боюнча отчеттук күнгө карата маалыматтар, отчеттук күнгө карата КРУБнын эсептөө курсу боюнча чет өлкөлүк валютадагы сом менен көрсөтүлгөн депозиттер чагылдырылат.

114 сап боюнча “отчеттук мезгил ичинде жумушчулардын орточо тизмелик эсеби” иштегендердин жана ишке бекитилгендердин тизмелик саны көрсөтүлөт. Андан тышкары, бул жерде граждандык-укуктук мүнөздөгү келишим боюнча иштеген, бөлөк ишканалардын тизмесинде турбаган жумушчулардын саны көрсөтүлөт. Отчеттук мезгил ичиндеги жумушчулардын орточо эсептик саны, ар бир айдагы тизмегилердин санын суммалап андан чыккан санды отчеттук мезгилдеги айлардын санына бөлүү жолу менен аныкталат. Көрсөткүч жалпы мекеме боюнча, филиалдары жана өкүлчүлүктөрү менен чогуу толтурулат.

2. Банктын кредиттери

200 жана 210-саптар турушуна жараша, мезгилдин башына жана аягына карата экономика субъектилерине (банктардын жана финансылык уюмдарды эсепке албаганда) банктын бардык улуттук жана чет өлкөлүк валютадагы (кезектеги жана мөөнөтү өткөн) кредиттердин баланстык калдыктарынын суммасын камтыйт.

203-сап экономика субъектилерине отчеттук мезгилдин ичинде улуттук жана чет өлкөлүк валюта менен берилген банктын бардык кредиттеринин суммасын камтыйт.

205-сап отчеттук мезгил ичинде баланс боюнча банктын (кезектеги жана мөөнөтү өткөн) улуттук жана чет өлкөлүк валютада бардык кайтарылган кредиттердин суммасы камтыйт.

207-сап 205 - саптан мөөнөтү өткөн кредиттердин эсептери боюнча банктын балансы боюнча кредит жүгүртүүнү кемитүү жолу менен толтурулат.

208-сапта кредиттердин наркын отчеттук күнгө чет элдик валютада сомдук эквивалентте эсептөөдөгү курстук айырмачылыктар, кредит келишиминин шарттарынын өзгөрүүлөрү (кардарлардын кредиттерин кайра түзүмдөштүрүү же узартуу), ошондой эле башка себептер менен байланышкан кредиттердин наркынын өзгөрүүсүнүн сальдосу чагылдырылат.

2.1-2.3. Аймактарда кредит берүүнүн мөөнөтү, максаты боюнча банктын кредиттери

1-графанын 220-сабынын маалыматтары 210 жана 270-саптын жана 5-графанын 280-сабынын маалыматтарына туура келиши керек. 203-саптагы маалыматтар 1-графанын 280-сабына туура келиши керек.

281-290-саптардагы маалыматтар кардардын ишмердигинин негизги тармагы же бизнесинин түрү боюнча эмес, алган каражаттарын өздөштүрүү жана колдонуу максатында экономика тармактарында бөлүштүрүлүшү керек.

Бөлүмдөр кардарлардын кредиттери эсепке алынган бухгалтердик эсептин пландык эсептеринин жана жардамчы китептердин маалыматтары менен толтурулат.

2.3-бөлүмдө кредиттердин бөлүнүшү Экономикалык ишмердиктин түрлөрүнүн мамлекеттик классификаторуна (ЭИМКнын 3-версиясы) ылайык ишмердиктин түрлөрү боюнча ишке ашырылат.

281-296-саптарда төмөнкүлөргө берилген кредиттер чагылдырылат:

- юридикалык жактарга жана жеке ишкерлерге. Муну менен бирге кредиттердин саптар боюнча бөлүнүшү зайымчынын экономикалык ишмердигинин түрүнө карабастан түзүүчүлүк документтерге же жеке ишкердин ишмердиктин белгилүү түрүн ишке ашыруудагы патентине ылайык ишке ашырылат;

- жеке жактарга. Кредиттердин саптар боюнча бөлүнүшү кредитти алуу максаты боюнча ишке ашырылат.

297-сапта жеке жактарга гана керектөөчүлүк муктаждыктар үчүн берилген кредиттер чагылдырылат.

298-сапта 281-саптан 297-сапка чейинки саптарда чагылдырылбаган башка кредиттер көрсөтүлөт.

3-4. Кирешелер жана чыгымдар

Маалыматтар мезгилдүү дайым берилүүчү отчеттун 2-Бөлүмүнүн “Пайдалар жана чыгымдар жөнүндө отчет” маалыматтары менен дал келиши керек.

сатылуучу карыз милдеттемелери, лизинг операциялары чагылдырылат. 320-саптын маалыматтары 330, 340 - 380- саптардын суммасына барабар болушу керек.

380 “Кредиттер боюнча пайыздык кирешелер” сабы боюнча өнөр жай ишканалары, соода, айыл чарба, банктар жана башка финансылык уюмдар, жеке жана башка жактардын ссудалык карыздарынын пайыздарын төлөөлөрдүн суммасы чагылдырылат. 380-саптын суммасы 381-ден 388-га чейинки саптардын суммасына барабар.

390 “Пайыздык эмес кирешелер” сабы боюнча банктын кредити менен байланышпаган операцияларынан, инвестициялардан, чет өлкөлүк валюталарды алмаштыруу операцияларынан, кызмат көрсөтүүгө төлөөлөрдөн, коммиссиондук төлөөлөрдөн, депозит операцияларын жана башка операцияларды жүргүзүүдөн алынган кирешелери чагылдырылат.

391-ден 393 чейин жана 395, 396 - саптардын суммасына барабар.

394 сабы боюнча карыздык балуу кагаздарды төлөөдөн кармоолордон, сатууга жарактуу баалуу кагаздардан жана пайлар менен акцияларга салымдардын дивиденддеринен, түшкөн кирешелер (чыгымдар) чагылдырылат.

410 “Пайыздык чыгымдар” сабы боюнча банктын депозиттерине, банк аралык кредиттерге, чыгарылган облигацияларга пайыздык төлөө чыгымдары, банк тарабынан депозиттерин мөөнөтүнөн эрте алгандыгы үчүн алынган туумдардын суммаларына азайтылган маалыматтар чогултулат. 410-сап 411-ден 417-саптардын суммасына барабар.

чыгымдарга банктын персоналдарынын чыгымдары, амортизациялык чегерүүлөр, администрациялык жана коммиссиондук чыгымдар, ж. б. кошулат.

480 “Кредиттер жана классификациялык активдер боюнча чыгымдар” сабы боюнча кредиттерди берүү, карыздарды кайтаруу жана кайтарылбаган кредит үчүн күрөөгө коюлган мүлктөрдү администрациялоого байланышкан чыгымдар көрсөтүлөт.

485 “Бөлөк операциялык чыгымдар” сабы боюнча кайрымдуулук, кассадан жетпей калган, ашкан, жана башка өзүнчө счет каралбаган операциялык чыгымдар көрсөтүлөт.

490 “Менчик жана пайда салыгынан башка салыктар” сабы боюнча сатуучуларга төлөнүүчү кошумча нарк салыгы (КНС), банк аркылуу сатылган буюмдарга салынуучу КНС, менчик жана пайда салыгынан башка салыктар менен жыйымдарга төлөнүүчү

491 сабы боюнча банктын ишмердиги менен байланышкан өзгөчө кырдаалдарды, жана салыктарды төлөй электеги пайдалар (чыгашалар) көрсөтүлөт.

492 сабы боюнча банктын демейдеги ишмердиги менен байланышпаган башкача, сейрек кездешпечүү кырдаалдардын же операциялардын кирешеси менен чыгашалары көрсөтүлөт.

5. Материалдык активдер (Негизги каражаттар)

5-Бөлүм “Негизги каражаттар” бухгалтердик эсептин маалыматтарынын негизинде жылдын жыйынтыгы боюнча гана толтурулат. Субъектинин менчигиндеги, чарбачылык жүргүзгөн же оперативдик башкаруунун негизги каражаттары көрсөтүлөт.

«Негизги каражаттар» ФОЭС (IAS 16) ылайык, негизги каражаттарга иш жүзүндөгү чыгымдардай эле, кайра баалоонун наркы боюнча да баа берилиши мүмкүн.

Ишкананын негизги каражаттарын эсепке алуунун ыкмасына ылайык 01- же 02-сапта *туура келген код тегеректелсин*.

1 жана 7-графада сатып алууга кеткен иш жүзүндөгү чыгымдар (өздүк наркы) боюнча отчеттук жылдын башында жана аягында болгон негизги каражаттар чагылдырылат.

2-графада каржылоонун бардык булактары боюнча негизги каражаттардын жалпы түшүшү чагылдырылат, анын ичинде банктын кредитинин эсебинен сатылып алынган, субъект тарабынан жасалган, акысына сатылып алынган, жеке адамдардан же юридикалык жактардан уставдык капиталга салым катары түшкөн жана/же бекер берилген негизги каражаттар.

3-графада отчеттук жылы курулган же сатылып алынган (мурда колдонулбаган) жаңы негизги каражаттар бөлүнүп көрсөтүлөт.

4-графада кайра баалоонун эсебинен нарктын өзгөрүлүшү чагылдырылат (төмөндөө (-)).

5-графада отчеттук жылы негизги каражаттардын жалпы чыгып кетиши чагылдырылат, буга субъекттин балансынын эсебинен чыгарылган (жоюлган), сатып өткөрүү иретинде акыга сатылган жана/же бекер берилген негизги каражаттар кошулат.

6-графада отчеттук жылы жоюлган (эсептен чыгарылган) негизги каражаттардын наркы көрсөтүлөт.

8 жана 9-графаларда жылдын башына жана аягына карата топтолгон амортизация чагылдырылат.

Бөлүмдүн бардык саптары боюнча төмөнкү шарт сакталышы керек: **7-графа = 1-графа + 2-графа + 4-графа - 5-графа**

Бул бөлүмдүн саптарында ФОЭС (IAS 16) ылайык негизги классификациялык топтор боюнча негизги каражаттардын чечмелениши берилет.

Ушул эле эрежелер «Материалдык эмес активдер» ФОЭС (IAS 38) ылайык материалдык эмес активдерди эсепке алуу үчүн колдонулат.

Кененирээк төмөнкү нускаманы караңыз: Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун 2020-ж. 24-июлундагы №6-токтому менен бекитилген «Негизги каражаттардын жана материалдык активдердин болушу, курамы жана кыймылы жөнүндө статистикалык отчетту түзүү боюнча нускама».

5.1 Материалдык эмес активдер

Материалдык эмес активдер - физикалык формасы болбогон, бирок наркы бар, менчик ээсинин укугуна же артыкчылыгына негизделген узак мөөнөттүү активдер. Сатып алуу баасы менен эсептелип жана амортизация чегерүү жолу менен эсептен чыгарылат.

“Отчет о финансово-экономической деятельности коммерческих банков”

1. Отчет составляется коммерческими банками в адреса и в сроки, предусмотренные в адресной части бланка отчета.

2. Разделы 1, 2, 3, 4 заполняются нарастающим итогом за первый квартал, I полугодие, девять месяцев, год. Разделы 5,6 заполняются только по итогам года в соответствии с данными бухгалтерского учета. В форме статистического отчета заполняются все предусмотренные показатели. В случае не заполнения той или иной статьи (строки, графы), в виду отсутствия показателя, эта статья (строка, графа) прочеркивается.

Единица измерения - тысяч сомов с одним десятичным знаком после запятой.

3. В заголовочной части формы отчитывающийся субъект указывает полное наименование банка, принятое в учредительных документах, свой юридический адрес с почтовым индексом, код банка по общему республиканскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) республики в составе регистра ЕГРСЕ.

1. Сеть банковских организаций. Депозиты

По строке 101 “Число филиалов банка” показывается количество филиалов банков в разрезе регионов республики.

По строке 103 “Количество счетов клиентов банка - всего” показывается общее число счетов юридических и физических лиц, обслуживаемых банком.

По строке 104 “Количество депозитных счетов физических лиц” показывается число депозитных счетов физических лиц (процентных и беспроцентных, в национальной и иностранной валюте).

По строке 107 “Привлечено средств» отражается разность между вложенными и выданными средствами физических лиц нарастающим итогом с начала года.

Сведения по строке 110 “Остаток депозитов физических лиц на начало отчетного года” должны быть идентичными в отчетах за 1 квартал, 1 полугодие, девять месяцев и отчетный год.

По строке 111 отражаются данные на отчетную дату, включая депозиты в иностранной валюте в сомовом эквиваленте по учетному курсу НБКР на отчетную дату.

По строке 114 “Списочная численность работников в среднем за отчетный период” показывается численность работников списочного состава, как работающих, так и сохраняющих формальное прикреплении к работе. Кроме того, здесь показываются работающие по договору гражданско-правового характера, если эти работники не состоят в списках других предприятий. Списочная численность работников в среднем за отчетный период исчисляется путем суммирования списочного состава за каждый месяц и деления полученной суммы на количество месяцев в отчетном периоде. Показатель заполняется в целом по организации, включая филиалы и представительства.

2. Кредиты банков

Строки 200 и 210 включают суммы балансовых остатков всех кредитов банка в национальной и иностранной валюте (текущих и просроченных) выданных субъектам экономики (без учета банков и финансовых организаций), соответственно, на начало и конец периода.

Строка 203 включает суммы всех кредитов банка в национальной и иностранной валюте, выданных за отчетный период субъектам экономики.

Строка 205 включает суммы всех погашенных за отчетный период кредитов банка (текущих и просроченных) по балансу в национальной и иностранной валюте.

Строка 207 заполняется путем вычитания из строки 205 кредитовых оборотов по балансу банка по счетам просроченных кредитов.

По строке 208 отражается сальдо изменения стоимости кредитов, связанное с курсовой разницей при пересчете стоимости кредитов в иностранной валюте в сомовый эквивалент на отчетную дату, с изменениями условий кредитного договора (реструктуризация или пролонгация кредитов клиентам), а также с другими причинами

2.1-2.3. Кредиты банков по срокам, видам деятельности и целям кредитования, по территории

Данные строки 220 по графе 1 должны соответствовать данным строк 210, 270 и строке 280 по графе 5. Данные строки 203 должны соответствовать данным строки 280 по графе 1.

Данные по строкам 281-290 должны быть распределены по отраслям экономики в соответствии с целью, на которую клиент заимствует и использует полученные средства, а не по основному профилю его деятельности или вида его бизнеса.

Разделы заполняются по данным плана счетов бухгалтерского учета, на которых учитываются кредиты клиентам и по данным вспомогательных книг.

В Разделе 2.3 распределение кредитов осуществляется по видам деятельности в соответствии с Государственным классификатором видов экономической деятельности (ГКЭД, версия 3).

В строках 281-296 отражаются кредиты, выданные:

- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При этом распределение кредитов по строкам осуществляется в зависимости от вида экономической деятельности заемщика, согласно его учредительных документов или имеющегося патента на осуществлении определенного вида деятельности индивидуальным предпринимателем;

- физическим лицам. Распределение кредитов по строкам осуществляется по целям получения кредита.

В строке 297 отражаются кредиты, выданные только физическим лицам на потребительские нужды.

В строке 298 показываются прочие кредиты, не нашедшие отражения в строках с 281 по 297.

3-4. Доходы и расходы

Сведения должны соответствовать данным раздела 2 “Отчет о прибылях и убытках” периодического регулятивного банковского отчета.

По строке 320 “Процентные доходы” отражаются доходы, полученные банком от процентов по кредитам, депозитам, облигациям и другим пригодным к продаже долговым обязательствам, лизинговым операциям. Данные строки 320 равны сумме строк 330, с 340 по 380.

По строке 380 “Процентный доход по кредитам” отражаются суммы, поступившие на погашение “процентов по ссудной задолженности от предприятий промышленности, торговли, сельского хозяйства, банков и других финансовых организаций, физических лиц, некоммерческих организаций и др. Итог строки 380 равен сумме строк с 381 по 388.

По строке 390 “Непроцентные доходы” отражаются доходы, полученные банком от операций с инвестициями, обменных операций с иностранной валютой, плата за услуги, комиссионные, от проведения депозитных операций и прочие доходы. Строка равна сумме строк с 391 по 393 и 395, 396.

По строке 394 отражаются доходы (убытки) от удерживаемых до погашения долговых ценных бумаг, от ценных бумаг, годных для продажи, от торговых ценных бумаг и дивиденды от вложений в акции и паи.

По строке 410 “Процентные расходы” обобщаются данные по расходам банка на выплату процентов по депозитам, межбанковским кредитам, выпущенным облигациям, уменьшенные на сумму пени, налагаемой банком на вкладчиков в случаях, когда последние забирают депозит раньше срока. Строка 410 равна сумме строк с 411 по 417.

По строке 420 “Операционные расходы” отражается сумма строк 430, 440, 450, 455, 460, 480, 485, 490. В операционные расходы включаются расходы на персонал банка, амортизационные отчисления, административные и комиссионные расходы и т. д.

По строке 480 “Расходы по кредитам и классифицированным активам” показываются расходы, связанные с выдачей кредитов, возвратом долгов и администрированием имущества в виде залога за непогашенный кредит.

По строке 485 “Прочие операционные расходы” включаются благотворительность, недостачи и излишки в кассе, другие операционные расходы, для которых нет отдельных счетов.

По строке 490 “Налоги, кроме налогов на прибыль и собственность” отражается сумма расходов банка по налогу на добавленную стоимость (НДС), выплачиваемому продавцам, НДС на предметы, продаваемые банком, а также расходы на уплату прочих налогов и сборов, кроме налогов на прибыль и собственность.

По строке 491 отражается прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль без учета непредвиденных доходов и расходов, связанных с деятельностью банка.

По строке 492 отражаются доходы или расходы от операций или событий, необычных или не связанных с обычной деятельностью банка, и происходящих не часто.

5. Материальные активы (Основные средства)

Раздел 5 “Основные средства” заполняется только по итогам года в соответствии с данными бухгалтерского учета. Отражаются основные средства, принадлежащие субъекту на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления.

В соответствии с МСФО (IAS 16) «Основные средства», оценка основных средств может осуществляться как по фактическим затратам, так и по переоцененной стоимости.

В соответствии с методом ведения учета основных средств предприятия *округлить подходящий код* в строках 01 или 02.

По графе 1 отражается наличие основных средств на начало и конец отчетного года по фактическим затратам на приобретение (себестоимости).

По графе 2 отражается общее поступление основных средств по всем источникам финансирования, в том числе приобретенные за счет кредитов банка, изготовленные самим субъектом, приобретенные за плату, поступившие от физических и юридических лиц безвозмездно и/или в качестве вклада в уставный капитал.

По графе 3 выделяются новые основные средства, построенные или приобретенные в данном отчетном году (не бывшие ранее в употреблении).

В графе 4 отражается изменение стоимости за счет переоценки (уменьшение(-)).

В графе 5 отражается общее выбытие основных средств в отчетном году, включая списанные (ликвидированные) с баланса субъекта, проданные за плату в порядке реализации и/или переданные безвозмездно.

В графе 6 показывается стоимость ликвидированных (списанных) в отчетном году основных средств.

В графах 8 и 9 - накопленная амортизация на начало и конец года.

По всем строкам раздела выполняется условие: **графа 7 = графа 1 + графа 2 + графа 4 - графа 5.**

В строках данного раздела приводится расшифровка основных средств по основным классификационным группам в соответствии с МСФО (IAS 16).

Такие же правила применяются для учета нематериальных активов в соответствии с МСФО (IAS 38) «Нематериальные активы».

Более подробно см. «Инструкцию по составлению статистического отчета о наличии, составе и движении основных средств и нематериальных активов», утвержденную Постановлением Нацстаткома Кыргызской Республики от 24.07.2020г. №6.

5.1 Нематериальные активы

Нематериальные активы - это долгосрочные активы, не имеющие физической формы, но имеющие стоимость, основанную на правах или привилегиях собственника. Учитываются по цене приобретения и списываются путем начисления амортизации.